

## Расписание забегов

1. 12-00 — М21, Ж21
2. 12-05--- М 20, Ж16
3. 12-10---Ж 20, М16
4. 12-15---М18, Ж14
5. 12-20 М14
6. 12-25---Ж18, Ж12
7. 12-30---М12
8. 12-35---М10
9. 12-40---Ж10
10. 12-45---М80. М85, М90, Ж80, Ж85, Ж90, Ж35, Ж70, Ж75, М75, Ж65, Ж45, М65
11. 12-50---М21К, Ж21К, М70, М55, Ж55, М60, Ж60, М45
12. 12-55---Ж50, М50, Ж40, М40, М35
13. 13-00----13-40—Фитнес, ДТР